


10-Бөлүм:
КЕРЕМЕТТЕР
ЖАНА
АҢГЕМЕЛЕР

A comic book illustration showing a man in a grey robe and hood sitting on the ground in a desert. He has a beard and a weary expression. In the background, another man in a white robe is visible, and the landscape is rocky and arid. The scene is lit with a blueish light, suggesting dusk or dawn.


Пес оорусуна чалдыккандар
жашаган жер...

Мен
акыркы жолу
тамактангандан
бери көп күндөр
өттү.

Эгер сен келемиштер
менен курт-кумурскаларды
жегенди үйрөнбөсөң ачкадан
өлүп калышың мүмкүн.
Мындан башка тирүү
калуунун амалы жок.

Менимче мен
биринчи болуп өлөт
окшойм. Бир жыл эле
мурун мен жамаатта кадыр
баркка ээ, бай адам
болчумун. Эми азыр
мага карачы.

Эми сен куулган,
пес жана эч кандай
сыйга ээ эмес
адамсың.

A man with a beard and a headscarf, looking distressed, with a speech bubble containing text. The man is wearing a light-colored headscarf and a dark, patterned garment. He has a serious expression and is gesturing with his hands. The background is dark and textured.

Биринчи күндөрү мен айыгып, кайрадан балдарым жана аялыма барам го деген үмүттө элем. Азыр мен бул жерде он жылдан бери жашап жатам, бирок бир да адам бул жерден айыгып кайра өзү жашаган жерге кеткенин көрө элекмин.



Башында, менин аялым балдарымды алып келип алысыраак туруп алышып мени менен сүйлөшүп турушчу, бирок алар бара-бара аз келе башташты. Балдар азыр чоңоюп калышкан. Эгер алар мени азыр көрүшсө мени таанышпайт болуш керек. Бул өлүмдөн да жаман.

Эх, токтотчу
наалыганыңды. Баары бир
эч ким, Кудай баш болуп, сен
жөнүндө кам көрбөйт. Жүрү
барып тилемчилеп, бир нерсе
жегенге табалы.






Биз бүгүн чоң жолго чыгабыз деп жатабыз. Бизге боору ооруган адам барбы жокпу, ошону билип келели.

Биз чогу жолго чыгабыз, анткени бул жакшыраак. Мен барып дагы пес оорусуна чалдыккандарды карап келейин.



Мен бир
нече сапарга
чыккандарды
көрүп жатам!




Карагылачы!
Дагы баягы
балдар экен.

Жоголгула бул
жерден арам пестер.
Баргыла башка жерге
барып өлгүлө.

Арам чымындар
десе! Кудай сиздерди
жазалап жатат.

Качтык!
Качтык



Кир! Биз
баарыбыз
арамбыз.

Алар пес оорусу
мене ооругандар. Аларды
жакындатпагыла өзүңөргө.
Алардын оорусу жугуп
калышы мүмкүн.

Ырайым кылсаңар?
Баарыбызга бир тиштемден
жеткендей нан берип коё
аласыңарбы?

Аларга бир нерсе
берип койчу, жолубузду
бошотсун.



Бар ары.
Силер таза
эмессиңер!



Артка жылгыла
биз муну бул
жерге
калтырабыз.

Эми мындан ары
бизге жакындабагыла.
Мага жол бергиле, мен
биринчи кетип
калайын.



Нан!

Мага
калтыргыла
бир аз!

Тамак!

Анын
баарын
албагыла!



Сен, чочко десе!

Бул меники!

О Кудай!

**Нан!
Нан!**




Бул жакта
саякатчылард
ын жоон тобу
келе жатат.

Анан да
алардын баары
эркектер экен.

Алар аябай
көп экен, биз
абайлашыбыз
керек.

Ал назареттик Ыйса.
Мен аны бул ооруга
чалдыкканга чейин
көргөм. Адамдарды
айыктырган Адам
Ушул да.

Ал мен
Кудайданмын деп
айтат. Анын айтуусу
боюнча Кудай жана
Ал бир. Мен Анын
сокурларды жана
аксактарды
айыктырганын
көргөм.





**Ыйса! Жардам
берчи бизге!**

Устат алар пес
оорусу менен
ооругандар.

Аларды
жакындатпаг
ыла.

Мен силер
үчүн эмне
кылышым
керек?

Бизге ырайым
кылып жана
айыктырчы.




Эгер сен ырайым
кылсаң, бизди
тазалай аласың.



Сен мага
тийбешин
керек.

Эчтеке эмес.
Баргыла ийбадатканага,
дин кызматкерине өзүөрдү
көрсөткүлө. Ал силердин
таза экениерди көрөт да,
өз үй-бүлөлөрүөргө
кайра барганыарга
уруксат берет.



Ал бизди
тазаландыңар
деди.

Биз ийбадатканага
жете электе эле,
алар бизди кууп
жиберишет.

Мен ал
айткандай
кылам.

Мен сени менен
барам. Жүрү
кеттик.

Лука 17:11-14



Ыйса бизди
ден соолугунар
чың деди.



Мен өзүмдү
жакшы сезип
жатам.



**Биз өзгөрүлүп
баратабыз!**






Менин
терим
айыкты!

Ыйса жасады!
Сен эми ден соолугу
чың адамсың!

Мен эми
барып аялымды
табышым керек.

Сен эми
коркунучтуу
эмессиң!



Сенин атың ыйык болсун,
Кудайдын Уулу, Ысрайылдын падышасы.
Сен менин өмүрүмдү кайтарып бердиң.
Кудай кайрымдуу жана ак көңүл.

Алардын ону тазаланбады беле?
Бирок алардын бирөө гана ыраазычылыгын
билдирип жатат, анан дагы ал Жүйүт эмес
экен. Ал Самариялык экен.


Лука 17:14-19

Көптөр өмүргө ээ болобу деп Ыйсага суроо узатты бирөөсү. Ыйса мындай деп жооп берди:

Түбөлүк өмүр

Силерге айтып коёюн, түбөлүк өмүргө баруу жолу тар жана татаал, аны тапкандар аз. Бирок түбөлүк тозокко баручу жол кенен жана аны менен бараткандар көп.





Тар жол менен
кирүүгө аракет кылгыла,
анткени издегендер көп, бирок
аны тапкандар аз. Сот күнү
келгенде көпчүлүгү Кудайга
жалынып жалбарып мындай дейт:
«Устат мен сага таандыкмын. Мен
динчил адам элем. Мен орозо
кармадым жана сыйындым. Мен
динди өстүрүү үчүн көп акча
бердим. Мен сенин атыдан
пайнамбарчылык кылдым жана
жиндерди кууп чыктым».

Анан мен аларга
мындай деп айтам: «Мен
силерди эч качан тааныган
эмесмин. Бар ары, сен
каргышка калды, түбөлүк
отко. Алар кыйналып ыйлап
жана тиштери кычырап
сынат».

Бул жерде алардын
жаны эч качан өлбөйт
жана от эч качан өчпөйт.
Алардын кыйналып
күйүп чыгып турган
түтүндөрү түбөлүк
чыгып турат.


Ыйса дагы бир
аңгеме айтып
берди:




Бир адам абдан бай жашап
жана ар дайым, жакшы кийинип,
ошондой эле жакшы тамактарды жеп
жүрчү экен. Ал чынчыл жана адил,
жамандыкка жолобогон адам болгон
экен, бирок ал көбүнчө өзү жөнүндө
гана ойлонуп жашачу экен.

Ал өзүнүн
акчасын жыйнап
жатып, күндөн-
күнгө байый
бериптир.

Менин дарбазамдын астында жаткан Лазар атту кайырчыга мына бу менин табагымдан арткан тамакты берип койгула. Мен абдан боорукер жана жакшылык кылган адаммын.




Ооба, Устат;
Ал буга абдан
ыраазы болот.



Устат мага,
мына бул нандын
ушактарын берип
коюшумду буйруду.

Теңирге даңк!
Кудай өзү ырыскысын
аябайт. Мен буга
татыксызмын.
Устатуңа менин
ыраазычылыгымды
айта бар.

Менин аябай
байлыгым көп,
ошондуктан
мүлкүм баткандай
кылып дагы
чоңураак имарат
курушум керек.



Эй акмак. Бүгүн түндө сен өлөсүң, ошондуктан жаның үчүн жооп бересиң.

Өхх! Уфффф.


Бирок ошол түнү, жан алгыч келет.

«Бул ага бир жолу өлүп жана андан кийин сотко барышын билдирет.»

Лүка 16:19-22: Эврейлер 9:27


Эч ким кайтып келип, башынан баштап жаша

Бай адамдын байлыгынын баары калып, көмүү расмиси жүрүп жатканда, алар Лазардын да каза болгонун байкашты.



Бул карыган кайырчы, Лазар. Ал да бугүн түндө өлдү. Ал абдан тынч көрүнөт.

Лазардын сөөгү эч кандай салт-санаасыз эле шаардын сыртына алынып чыгып, кедейлердин мүрзөсүнө коюлат. Анын өлгөнү үчүн эч кандай сөөк узатуу же эч бир кайгыруу болгон жок.



Бирок периштелер келип
Лазарды бейишке алып
чыгып кетишти.

Айий! Бул эмне деген
шумдук! Мен эч качан
өлгөн ушунчалык жыргал
деп ойлобоптурмун!

Бир тууганыбыз Лазар,
үйүңүзгө кош келиңиз. Сен эми
эч качан ачка болбойсуң жана
сенин денең эми эч качан
оорубайт. Кел, сенин астыңда
дасторкон жайылып турат.

Бай адамдын сөөк узатуусу абдан жакшы болуп, аны кооз күмбөзгө коюшту, ал эми анын акчасын сүйгөндөр анын ээлигине келишип эмне калтырып кетти экен дешип тинтип жүрүштү.

Ал жакшы адам эле. Кээде ал өзү сүйгөн адамдарына катаал эле, бирок биз анын өз элин сүйгөндүгүн жана акыйкат иш жүргүзгөндүгүн ар дайым эскерип турабыз.

Ал өзүнүн маарасына кетти. Анын жаны түбөлүк тынчтыкка бөлөнсүн.




Бирок бай адам
өлгөндөн кийин, ал
түпсүз терең аңга
түшкөнүн көрдү.



Лука 16:22



**Жардам бергиле!
О Кудай, кимдир бирөө,
жардам бргиле! Мен бул
жерде жалындын
үстүндөмүн!**



Ыбрайым Ата, мага
ырайым кылыңыз. Мен
тигил жерден Лазарды көрүп
жатам. Мен бул жалындын
ичинде кыйналып
жаткандыктан, ага айтып
коюңузчу, ал баш бармагын
сууга малып менин тилиме
бассын.

Уулум, мен сага жардам
бермекмин, бирок сен менен менин
ортобузда түбүндө оттуу көлү бар чоң
жалындуу жарака турат. Биз сага өтүп
бара албайбыз, ошондой эле сен да өтүп
келе албайсың анын үстүнөн.


Анда Лазарды менин
атамдын үйүнө жиберип, ал
жердеги беш бир туугандарыма,
бул жер кыйноонун жаман жери
экенин айттырып койгула.



Бирок, алар үчүн
ал жетишсиз. Эгер алар
кайра тирилген адамды
көрүшсө, тобо
кылышмак.


Аларда Муса менен
пайгамбарлардын жазган
Ыйык Китептери бар.
Ыйык Китепке ишене
беришсин.

Эгер алар Ыйык Китепке
ишенишпесе, кайра тирилген адамга
кантип ишенишет. Өтө кеч болуп калды.
Алар өздөрү чечиш керек. Өкүнүчтүү.
Мен эми эч несе кыла албайм.



Эй жигиттер. Силер
бир аз көңүл ачкыңар
келеби? Менин сүйүүм
арзан турат.


Устат ага көңүл
бөлбөнүз. Абдан
кеч болуп калды
ага окшогондорго.



Ыйык Китепте мындай
жазылган: «Бузукулук
кылбагыла».

Эй мен
динчил
аялмын. Мен
Кудайга
ишенем.

Шайтан сени
алдаптыр. Оттуу
көлдөн башка сага эч
кандай жол жок.



Сен досунду
уктуң. Мага абдан кеч
болуп калыптыр. Мен бала
чагыман бери эле эркектер
менен жатып келе жатам.

Кудай үчүн бул кеп эмес.
Эгер сен Аны издесең, Аны
табасың. Ал сенин күнөөңдү
кечип, жаныңды сактап калат.


Менин жаным
шайтанга таандык, бирок
аны Кудайга берем, эгер
Ал.... Ал...Ал...А...А





Ааааааа!

Шайтан,
чык анын
ичинен!



Мен сага буйрук берем,
анын ичинен чыгып,
кайра ага келбегинин.


Ыйсанын буйругу менен
жети жин ал аялдын
ичинен чыгып кетти.



Алар кетти!

Сен
КИМСИҢ?

Мен
Ыйсамын.




Сен күнөө
кылганыңды
токтотуп, Кудайга
табын, антпесең
жиндер мындан да
күчтүү жиндерди
баштап келип сенин
ичиңе кирип
алышат дагы.

Мен Кудайга
кызмат кылгым
келет. Мен сени
ээрчип, сенден
дагы көбүрөөк
үйрөнөм.

Кийин ал
аял каякка
кетти?


Анын аты Мария
Магдалина эле.



Устат, мен болгонун көрдүм. Бул сыйбаган нерсе. Биздин кээ бир диний жетекчилерибиз Магдалалык Мариямга күндүз көңүл бурушпаганы менен, кээ бири түн ичинде ага келишчү. Сиз ага жаңы өмүр тартууладыңыз.


Биз барабыз.

Сиз шакирттериңиз менен чогуу менин үйүмө келип, тамактанып кетесиздерби? Менин кээ бир досторум да бул жөнүндө көбүрөөк угушун каалайм.




Ыйса, айтчы
бизге, ушундай
адилетсиз коомдо
кантип чынчыл
жана таза болууга
мүмкүн? Биз бир
аз мыйзамга баш
ийбесек, ачка
калабыз.

Өлүмгө алып баруучу
нерсени жасабагыла, а
түбөлүккө киргизүүчү нерсени
кылгыла. Өзүңдүн байлыгың
жөнүндө ойлобой, бирөөгө бата
берүү жөнүндө ойлон.



Өмүр – бул тамак
аш жана кийим
кечектен гана турбайт.
Эгер Кудай талаадагы
лилия гүлүн ушундай
кийиндирсе, сени
андан жогору коюп
кийиндирбейби.

Сот күнү Кудайдын
астында, ар бир адам
өзүнүн ар бир жакшы
иштери жана жаман
иштери үчүн жооп бере
турган маал келет.



Динчил адамдардай болуп,
жыйында муну айтып, өзүңөрдүн
жашооңордо башка нерсени
кылбагыла. Алар сырты таза,
ичи кир идиштей.

Эгер силердин
адилдигиңер
алардыкынан жогору
болбосо, анда силер
падышачылыкка кире
албайсыңар.

Экселесиастыктар 12:14; Матай 23:25, 6:19-21,25, 28-30, 12:36; Лука 15:1-3



Сен күнөөкөрлөр менен чогу отуруп тамактана бересиңби?


Мен бул жерден Магдалалык Мариямдын башка күнөөкөрлөр менен бирге отурганын көрүп жатам. Сен ушунчалык адил болсоң, эмнеге булар менен кошо отуруп тамактанып жатасың?

Мен сага Кудайдын жүрөгүн түшүндүргөн аңгеме айтып берейин.



Бир адамдын эки уулу болуптур. Анын кенже уулу кежирденип, өзүнүн каалоосун канаатандыргандай жашагысы келиптир.

Ооба, бул аңгеме мага жакты.



Ошентип ал өз
энчисин азыр
беришин талап
кылат.

Ата эгер сен менин
энчимди бөлүп берсең,
мен шаарга барып
өзүмдүн бакытым
өзүм таап жашап
кетмекмин.

Бирок уулум, менде болгон
нерсенин баары сеники. Мен дагы көп
жашабайм, андыктан сен жана сенин
байкең экөөңөргө калат баары. Ошондо
силерде калган өмүрүңөргө жетиштүү
акча калат. Биздин көптөгөн койлорубуз
жана өгүздөрүбүз бар. Биздин талаа ар
жылы данга толо. Биздин көптөгөн
кулдарыбыз жана көптөгөн....

Бирок мен бул жерден чыгып дүйнөнү көргүм келет. Мен өмүр бою ушул чарбада кулдай болуп эле иштеп жүрө бергим келбейт. Азырынча, жаш курагымда ойноп-күлүп алгым келет. Менин досторум....




А сенин досторундун баары эч иштебей эле, кайсы аттар күлүгүрөөк, кайсы шарап жакшыраак жана кайсы аял кызыктуураак экен деген гана ойдо.

Жашоо эмне экенин кайдан билип коюптурсуң? Сен өмүр бою эле ушу эски чарбада тытынып эле жүрөсүң. Ошондуктан мен шаарга барып өз жашоомду өзүм кургум келет.



Берип сал аны.
Ансыз эле жашаганыбыз оң.
Ал баар бир иштеп нан тапканды билбейт.



Атасы уулуна
энчилегенин бөлүп берди.
Анан ал деңиздин аркы
өзүндөгү шаарларга өзү
каалгандай жашоо үчүн
жөнөп кете берди

Мына ушуну
жашоо десе болот,
мага эч ким кандай
жашоону айтпайт
эми.


Лука 15:11-13



Кенже уул...


Айиий, бул
мен ойлогондон да
укмуш турбайбы, ыя?
Бул адамдарды жана
имараттарды карачы.
Ушул жерде жыргал
жашоо болот
турбайбы.

Мен эми
ижарага
жакшы батир
табышым
керек.




Мына бул
сонун экен.
Мен ушуну
алам.

Эгер сизге бир нерсе
керек болсо, бизди
чыкырсаңыз болот. Биз
сизге күнү-түнү кызмат
кылабыз.



Мындан дагы эмне керек? Эртең мен чыгып, кээ бир адамдар менен таанышам.




Ай-ий, бул жерге ким
келип калган? Айылдык
балабы? Аны бети-башы
кандай экен, сулуу болду
бекен ыя?

Эй жигит, эгер сен
жакшылап чер жазам
десең, алдагы сакалыңды
алып таштап, жаңы
кийим кийип алсаң
болмок.

Балакай. Сен бул
кийимди кийгенде
ачылып кеттиң го.






Биз менен
бирге кечки тамакка
келгениңе абдан
кубанычтабыз.

Жүзү башындагы
жүдөмүш чач-
сакалдарын алгандан
бери сулуу жигит болуп
чыга келди ээ?



Биздин жаны досубуз
үчүн тост көтөрүп коёлу.
Ал ар дайым шапар тээп
жана бактылуу болуп
жүрө берсин.

... жана
сүйүү.



Официант,
биздин досубузга
дагы шарап алып
келиңиз.


Биз экөөбүз эле
сенин батириңе барсак
болор бекен?



Ошентип, жаш жигит
өзүнүн жеринен алыста,
көп айлар бою бай болуп
жашады. Анын акчасы
барында абдан көп достор
пайда болду.




Ошентип, шапар
тебүүгө ойлонбой чачкан
акча жок калды. Бирок
дагы деле анын бай
достору бар болчу.



Акчам калбады
дегениң кандай?
Мен сени бай го
деп ойлогом.


Шаарда жашаганга
абдан көп акча керек экен
жана акыркы акчамды кечээ
кумар оюнунда уткузуп
койдум. Мен акчамды
көбөйтүп алам го
деген ойдо...



Сен эмне банкрот болдунбу? Мага буда кылган көйнөктү кантип алып бересиң эми?

Мен сенин атаң өзүнүн ээлеген мүлкүнө башкарма кылып жумушка алат го деп ойлогом.

Жумуш?



Ушундай
чочкодой кир,
кара мүртөз
айбан немелерди
тойгузуп
жүргөнүмө
ишенбейм.

Мен досторум
бар деп жүрсөм.
Алар мени менен
сүйлөшкүлөрү да
келбейт го. Бирок мен
жакшыраак жумуш
таап, дагы жогору
көтөрүлөм.

Хуррррр

Хру-хру

Иииии



Сенин ооруганың мени кызыктырбайт. Чык да чочколорду кара. Антпесең, мен сени жумуштан бошотуп, башканы алып алам. Бол тез!

Куп болот Мырза, мени кечириңиз. Мен азыр барам Мырза.



Бул жумуштан
тамакты тоё жегениме
да жетпеген айлык майана
алып жатам. Менин оюмча,
менин дос сөрөйлөрүм
жакшы тамактарды жеп
жүрүшкөндүр.



Мага мындай ой келди. Мен үшүп, ачка жана чарчап бүттүм. Ичкеним болсо, чочконун тамагы. Менин атамдын кулдары мага караганда тамак көбүрөөк жешет. Мүмкүн мен... жок мен кайтып бара албайм да ушундан кийин. Алар мени жек көрүшөт да.


Мен ушунчалык акмак
болгон экенмин. Мен кайрылып
барып, мени кулдукка алгыла
десем кандай болоор экен а? Мен
өзүмө тиешелүү энчимди алып,
жеп бүттүм. Бирок алар мени
кул кылып алышат го.





Мен үйгө
кетип
баратам.

Келесоо! Сенин
акчаң жок да. Сен
миндеген чакырым
жол жүрүшүң
керек.



Бир нече
жумадан кийин,
ал дээрлик үйүнө
жетип калды.

Мен дээрлик жетип
калдым. Мен сенден Ата
жакшылык кылышын суроого
акым жок. Мен жөн гана ага
мындай деп айтам: «Мен сага Ата
каршы күнөө кылдым, мындан ары
мен сенин уулуңмун деп аталууга
татыксызмын. Мени өзүңө кул
кылып жалдап алчы».

Тээ тиги келе жаткан адамды көрдүңбү? Мен карып калгандыктан көздөрүм жакшы көрө албай жатат, бирок ал менин жоголгон уулуна окшоп басат экен.



Ооба. Ал бир аз кары көрүнөт, бирок менимче ал сиздин уулуңуз.




**Менин
уулум!**



Менин уулум,
менин уулум!
**Сен кайтып үйгө
келдиң!**

Ата мен
сенин алдында
күнөөлүүмүн...



... ошондуктан,
мен сенин уулунмун
деп аталууга
татыксызмын.




Биз сени
өлүп калды го
деп ойлогонбуз, а
сен болсо тип
тирүү экенсиң. Биз
сени жууп
тазалашыбыз керек
батыраак.


Сен бул кебетең менен үйгө кирип
барганың жарабайт. Менин кулум сага
үстүңө эң жакшы жабуу жана бутуңа
бут кийим алып келет. Сенин шакегиң
жок го. Ооба, сага жаңы шакек тагыш
керек экен. Менин жоголгон уulum
табылды.



Бордоп багылган музоону
сойгула, дасторкон жайгыла,
меймандарды чакыргыла, биз
ушул күндү белгилеп кубаныч
тоюн өткөрөбүз.



Мен барыңарды
ушул кутту даскторкондо,
менин кубанычымды
бөлүшүп отурганыңарга абдан
кубанычтамын. Менин уулум
турмуштун запкыларынан бир
аз алсырап калыптыр, бирок
ал жакшы тамактанып,
кайрадан күчкө толот. Бул
менин өмүрүмдөгү эң
жакшы күн.



Анын улуу байкеси бир жакка бир нече күнгө кеткен болчу. Ал кайтып келгенде, той өз нугунда жүрүп жаткан.


Бул эмне деген музыка жана бийдин үнүн угуп жатам?

Сенин кенже иниц өң-алеттен кетип үйгө кайтып келиптир. Ал оорулуу жана сокур тыйыны да жок келди. А, сенин атаң анын үйгө кайтып келгенине сүйүнүп той өткөрүп жатат. Кир ичкери батыраак.


Мен бул акмакчылыкка кошулбайм. Ал күнөөкөр жана уят жашоону башынан кечип келди.

Атасынын кулу, анын баласынын айтканын айтып берди. Ошондо ал, өзүнүн уулу менен сүйлөшүү үчүн сыртка чыгып келди.

Мен көптөн бери аны
жоготуп ийдим го деп, издеп
жүргөм. Эмне болду ал келбей
калды го деп турганымда, өзү жөө
басып келип отурбайбы. Кудадйын
бергенин карачы кандай керемет?
Кудай кандай жакшы!




Мен сенин күнөөкөр
уулуңа ушунчалык кубанганыңа
ишене албай жатам. Мен буга
катышкым келбейт.



Бул абдан жакшы
ангеме экен, бирок сен
бизди анын улуу улуна
теңеп жатасыңбы?


Кимдин кулагы
болсо, уксун.



Бул адам абдан
коркунучтуу.
Бардык адамдар
аны сүйүшөт.

Ал аларга үмүт
берип жатат.


Ооба, бирок ал жалган үмүт. Ким эле
күнөөкөргө түбөлүк өмүр убада кылсын? Ал
өлүшү керек. Баарын чакыргыла. Биз бүгүн кечинде
башкы дин кызматкердин үйүндө чогулабыз.



Жүрү, биз Галилеяга кайра барып бир аз дем алып келели. Жакында мени абакка түшүрө турган убак келет. Алар мени шылдыңдашып, анан айкаш жыгачка илишет. Бирок мен үчүнчү күнү кайра тирилем.

«Кайра тирилем», - дегени эмне?

Мен билбейм. Бул аңгеме болсо керек.




Устат, бул шашылыш!
Марта сени издеп таап кел деп
мени жөнөттү. Анын иниси Лазар
катуу ооруп, өлөйүн деп жатат.
Эгер сен батыраак барсаң, ал өлүп
кала электе жетип барасың.
Анткени сен ага барсаң, сен аны
айыктырышыңа ишенебиз.

Мариям менен Марта айтып
кой, мен келем. Анан, аларга
айтып кой, бул оору өлүм үчүн
эмес, Кудайдын даңкы үчүн.


Лазар ооруп
жатабы? Биз
шашылышыбы
з керек!

Эки күндөн
кийин.



Устат, биздин
досубуз Лазардын ооруп,
өлүм астында жатканын
укканыбызга эки күн болду,
эми ал жерге жетип баргыча
дагы эки күн өтөт. Биз ал
жакка барбай эле
койсокпу?

Эртең биз жолго
чыгабыз. Силер
Кудайдын даңкын
көрөсүңөр.




Устат, төрт күндөн ашып кетти. Биз ага жардам берүүгө жетишебизби?

Лазар өлдү. Мен силердин тынчсызданып жатканыңарга кубанып жатам, себеби силер Кудайдын даңкын көрүп, ага ишенесиңер.

Өлдү?
Лазар өлдүбү?

Матай 20:17-20; Жакан 11:1-15




Бйса жана
анын шакирттери
сыртта турат.

Жооооооок!

Алар мени күтүп турушсун
деп айтып кой. Фарисей жана
башка дин кызматкерлер отурган
жерге келген алар үчүн өтө
коркунучтуу. Алар аны дагы деле
өлтүрөбүз деп жатышат.

Байкуш
Лазар!

ҮҮҮҮҮҮҮҮ!



Теңирим, эгер сен
бул жерде болгондо, ал
өлбөй калат эле. Сен
дагы деле эмне сурасаң
Кудай аны аткарат.


Сенин иниң
кайра тирилет.

Мен анын
дүйнөнүн
акырында кайра
тирилишин
билем.




Мен кана
тирилүү жана
өмүрмүң.

Мага ишенген
адам, өлүп калса да
кайра тирилет. Мага
ишенип жашаган,
эч качан өлбөйт.
Сен ушуга
ишенесиңби?



Ооба, Эгедерим.
Сен алдын ала
айтылган
Кудайдын Уулу,
Машайаксың.



Ыйса менен
сүйлөшүп бүтүп,
Марта кызматчысын
Мариямды чакырып
келүүгө жөнөттү.

Жүргүлө. Ал
Лазардын күмбөзүнө
ыйлаганы барып турат.

Өххххх




Теңирим эгер
сен бул жерде
болгонунда, менин
иним каза болмок
эмес.

Аны кайда
жаткырдыңар?



Биз аны аябай
сагындык.



Карагылачы,
Ыйсанын Лазарды
канчалык
сүйгөндүгүн.

Сокур кишинин
көзүн айыктырган неме,
өзүнүн эң жакын досун
өлүмдөн алып кала
албас бекен ээ?




**Ташты
жылдыргыла.**

Мен сага айтпадым
беле, эгер сен мага
ишенсең Кудайдын
данкын көрөсүң деп?
Ташты алгыла
деп жатам.

Бирок Теңирим,
ал азыр төрт күндөн
бери ал жерде жатат,
менимче сасып да
кеткендир.

Атаке, Сен Мени
угуп жатканың үчүн рахмат.
Мен өзүм үчүн сыйынып
жатканым жок, себеби Сен
Мени ар дайым угаарыңды
билем. Мен Сенин Мени
жөнөткөнүңө ишенип
калышсын деп сыйынып
жатам. Эми Атаке,
өзүңдү даназала.




A colorful illustration of Jesus with a beard and long hair, wearing a white robe and a brown cloak, standing with his arms raised in a gesture of blessing or proclamation. He is facing a crowd of people in a town. The crowd consists of men and women in traditional Middle Eastern attire, including head coverings and robes. In the background, there are stone buildings and a large stone rolled away from a tomb entrance on the left. The scene is set in a dusty, outdoor environment.

Лазар чык
бул жакка.


Ал бу сапар
алыс кетти.

Ооба,
ал өзүн-өзү
келесоо
кылып
жатаат.



Эмне кылат
эми, анын денеси
капкачан эле жыдып
кетт да.

Анын өзүн-өзү атап
алгандыгын адамдар
көрсө, аны өлтүрүү биз
үчүн жеңил болот.


A comic book illustration showing three men in traditional Middle Eastern or Middle Asian clothing. The man in the foreground on the left has a wide-eyed, open-mouthed expression of shock. The man in the middle is also shocked, with his mouth open and eyes wide. The man on the right is covering his mouth with his hand, looking equally shocked. A woman is partially visible on the far left, also with a shocked expression. The background is a simple blue sky with some buildings.

Эмне? Мен
буга ишенбейм!

**Мындай
болушу
мүмкүн
эмес!**

Кудайга
данк!

Ай-ийййй!



**Мариям, ал
кыла алды!
Ал муну
кылды!**

**Ал эми
тирилди!
Төрт күндөн
кийин ал
тирилди.**

Лазар өлгөндөн төрт күндөн кийин, көрдөн буту-колу кепинделген бойдон чыгып келди.

Аны чечип,
бул жакка
чыгаргыла!

Мындай нерсени
Кудайдан башка
дагы ким жасай
алат?




Бул эмне
деген жүндөр?
Мени бул кепинден
чыгаргылачы.

Сенин
өлгөнүнө
төрт күн
болду.

Устат, сизди көргөнүмө
кубанычтамын. Мени
кайтарып алып келген
сиз болсоңуз керек ээ?






О, Лазар биз
сени аябай
сагындык.

Мен аябай
ачкамын. Кеттик
эжекемдин үйүнө
батыраак барып
тамак жейли.


Сенин ысмың
ыйык тутулсун,
О Кудай-Теңир.



Азыр эле көргөн нерсеге ишенесинерби? Алдады дегенге эч кандай себеп жок. Анткени мен Лазарды көргө койгонун өз көзүм менен көргөм. Ал чындыгында эле толук өлгөн болчу, буга да эч кандай шек жок.

Иерусалим муну укканда аны падыша кылып алышат. Эртэрээк бир нерсе кылыш керек.


Биз бул жөнүндө Ыйык Китеп жазуучуларга жана Фарисейлерге тезинен айтып беребиз.



Ыйса бүгүн эн чоң көз боёмочулук жасады. Адамдар да чын эле анын өлгөн адамды тирилткенине ишенип калышты.


Муну кантип жасаганы бизди кызыктырбайт. Эгер аны токтопосо, ал бардык адамдардын жүрөктөрүн өзүнө буруп алат.

Эгер дагы көтөрүлүш болуп кетсе, Римдиктер бизди бийликтен кетирип жибериши мүмкүн. Алар бизден тынчтыкты сактап турушубузду талап кылат.



Бирок Ыйса
эч качан Римге
каршы сүйлөп
же кылмыш
кылган жок.

Анын сөздөрү ачуу
кылмыш! Ал бизди элдин
астында эки жүздүүлөр деп атады.
Адамдар биздин үстүбүздөн күлүп
жатышат. Алар бизди ачык эле
шылдыңдап жатышат.



Аны кетириш керек. Ал өзүн-өзү кайра тирилте албайт.

Бул нерсе жакында болуш керек. Себеби ал биздин динибиздин аброюн жоготот.


Же болбосо, Римдиктер бизди бир нерсе кылгыча.

Алар менден баш тартышты
жана алар мени өлтүрүү үчүн издеп
жүрүшөт. Алар менин алар үчүн
куткаруучу болуп келгендигимди
түшүнүшпөйт. Мен силерге айтарым,
мен кеткенден кийин, Римдиктер алардын
ушунчалык сүйгөн ийбадатканасын
талкалашат. Анын биринин үстүнө
бири турган бир да ташы калбайт.




Мени сүйгөндөр абакка камалган убак келет. Бүткүл элдер силерди мени сүйгөндүгүңөр үчүн жек көрүшөт. Кээ бириңер алардын колуна өлөсүңөр. Кээ бириңер үйүңөрдөн айдалып, иштөөңөргө тыюу салынат. Эгер силер жер титирөө, согуш, оорулар, ачкачылык жана ар кандай катастрофаларды көргөндө таңкалбагыла, себеби дүйнөнүн акыры булар менен кошулуп келбейт.






Алар жамандыктын башталышы гана. Иерусалим бутпарастар жок болгонго чейин, алардын колунда болот. Эгер кимдир бирөө менин ордума Мен келдим бул жакка баргыла, тигил жакка баргыла десе ишенбегиле. Кээ бир менин атымды жамынып келгендер же менин ордума сүйлөгөнү келдим дегнедер көп болот.




А мен болсо келгенде, чагылгандай болуп келем. Ар бир көз мени көрөт. Өлгөндөр кайра тирилишет, анан мен өзүмдүн падышчылыгымды жерде орнотом. Бирок ага чейин бул дүйнө көрө элек, улуу кайгы боло турган маал келет.

Матай 10:22, 24:2, 5-9, 21, 27-31; Лука 19:43-44, 21:8; Жакан 11:49-53; Аян 2:10

An illustration depicting Jesus and his disciples in a city setting. Jesus, with a beard and long hair, wearing a yellow robe, is on the right, looking towards the left. Several disciples are gathered around him, some with their hands raised in a gesture of praise or prayer. The background shows a city with classical architecture, including a large temple-like building with a staircase leading up to it. A speech bubble on the left contains text in Kyrgyz. Another speech bubble at the bottom contains more text.

Устат, Марта
сизди таап кел деп мени
жөнөттү. Ал, сизди жана
шакирттериңизди биздин
үйгө келип тамактанып
кетсин, деди. Иерусалим сиз
үчүн мындан ары коопсуз
боло албайт. Сиздин
өлгөндү тирилткениңизге
кээ бир адамдар ыраазы
эмес экен. Биздин үйгө
келип эле биз менен
жашай бербейсизби?

Биз ал жерге барсак
абдан жакшы болот. Менин
сыноо убакыт саатым келгенче,
алардын жүзүн көргүм келип
турдум эле..



Бул Ыйса
жана анын
шакирттери.


Устат, менин
үйүм сиздин үйүңүз.
Келгиле киргиле да,
дем алгыла.

Лазар, менин досум, сен
азыр мурдагыга караганда,
алда канча жакшы көрүнөсүң.
Көргө баргандан көрө, өз
үйүңө келген жакшы.

Биз тойго
даярданып жатабыз.
Меймандар
чакырылган.




Устат, сиз
кайра
тирилүү жана
өмүрсүз.



Устат, мен өз
адамдарым аркылуу,
сизди күчкө салып
өлтүрөбүз дегендерин
угуп калдым.

Мен бул дүйнөгө өзүмдүн
өмүрүмү бергени келгем. Мени
абакка салышат жана айкаш
жыгачка асышат, бирок үчүнчү
күнү мен кайра тирилем.

Матай 20:19, 26:2;
Жакан 12:1-2,14:6




Сиз кайра тирилүү
жана өмүрсүз. Сизге
ишенгендер эч качан
өлүшпөйт.

Мариям,
сен эмне эле бул
атыр жыттуу
майды коротуп
жатасың?





Менин Эгедерим,
Сиз кайра тирилүү
жана өмүрсүз. Сиз
өлгөндөн кийин
кайра тирилесиз.



Мариям, алдагы атыр
жыттуу май бир жылдык
майанага барабар, сен
эмне эле аны коротуп
жатасың?

Бирок ал
Устатты майлап
жатат.

Андан көрөк
аны сатып, акчасын
кедейлерге бергенде
болмок.

Мариям
Ыйсаннын бутун
чачы менен



Аны жөн койгула.
Ал менин алдымда
келе жаткан сөөктү
узатууну сезип
жатат.



Сөөктү узатуу
деген эмне?

Ал айкаш
жыгачка кадалышын
айтып жатат. Бирок ал
чыныгы кайра тирилүү
жөнүндө айтып
жаткан жок.

Мен силерге айтаарым,
жакшы койчу өзүнүн кою
үчүн өз өмүрүн берет. Менден
баш тартышат, айкаш жыгачка
кадашат жана көмүшөт, бирок
үчүнчү күнү мен кайра
тирилем.




Мариям менин денемди
өлүмгө даярдап жатат. Мен
даңкка бөлөнө турган маал
келип калды. Келгиле, биз
Иерусалимге ушунун баары
болушу үчүн баралы.

Матай 20:19; Жакан 12:3-8, 10-11




Устат, сиздин
келишинизди
Иерусалимдин
баары күтүп
жатат!

Баргыла, мага
мингенге эшек алып
келгиле. Биз Иерусалимге
акыркы жолу барабыз.



Устат, Иерусалимдин кире
беришинде Сизди миңдеген
адамдар күтүп жатышат. Алар
Сизди падыша кылып алабыз
деп жатышат.


Алар менден баш
тартышат жана айкаш
жыгачка кадашат, үчүнчү
күнү мен кайра тирилем.



Эээ,
Иерусалимдин
Падышасы.

Теңирдин
атынан келгенге
ак-бата.


Дөөттүн
уулуна даңк.



Ысрайылдын
падышасына
жол бергиле.

Кудайга
даңк.

Убадаланган
Куткаруучу.




Адамдар аны
Жүйүттөрдүн
падышасы деп
аташат!

Алар аны
убадаланган Уул,
Машайак деп ойлоп
жатышат!


Ал ийбадатканага
эмне келип жатат?
Анын өмүрү кылдын
учунда турганын ал
билиш керек.

Дөөттүн
уулу, бизди
куткаруучу.



Алар дагы
деле Кудайдын үйүн
бей маза колдонуп атышат.
Ал сыйынуу үйү эмей эле,
базар болуп калыптыр.

Мен сизге муну
жакшы баада берем.
Ал курмандыкка
чалынса болот деген
уруксаты бар.



Эгер сиз дагы
жакшыраак баа
алгыңыз келсе, дагы
башка жерге
барышыңыз керек.
Ал менин акыркы
берген баам.

Бйса дагы баарын
кууп чыкты. Ал
ийбадаткананы
уурулардан жана
бейбаштардан дагы
тазалап чыкты.

Бул сатуучуларды
менин Атамдын
үйүнөн кууп чыккыла.
Уурулар менен талап-
тоноочулардын
тобу десе.

Силер бул жерге
ибадатканага сыйынуу
үчүн келгендерди
тонойсунар. Силердин
акчаңар өзүңөр менен
кошулуп тозокко
барып түшсүн.

Карс!

Карагылачы!






Кайсы бийликтин
негизинде сен муну
кылып жатасың?

Дун!

Карс!


Сен өзүңү
киммин деп
ойлоп жатасың?

Менин Атамдын
үйүн талап-
тоноочулардын үйүнө
айландырбагыла.



Устат, дин кызматчылар жана фарисейлер бизге тыңчыларды жөнөтүшүптүр. Алар сени пасакка чейин абакка салып коюшат имиш деген ушак жүрүп жатат.

Сен анын Иерусалимге триумф менен кирип ийбадаткананы тазалаганы эмнени билдиришин билесиңби?




Мен силерге айттым го,
мен алардын колунан азап
чегип, айкаш жыгачка
кадалам, анан үч күндөн
кийин мен кайра тирилем.

Ооба, пайгамбарчылык боюнча:
«анткени Кудайдын үйүнө болгон
кызганыч аны жеп жатат» жана ал «өз
үйүнө капысынан келет»! – дейт. Анын
Машайак болгусу келгени.

Ал пасахка чейин токтотулушу
керек. Биздин арабызда, анын
шакирттеринин ичинде бир
тыңчы бар.

Забура 68:10;
Матай 21:12-13




Мен силерге эскертип коёюн,
мен кеткенден кийин кээ биринер
абакка түшөсүңөр, кээ бирнерди урушат,
ал эми кээ биринер өлтүрүлөсүңөр.
Менин аларга болгон сүйүүмө жана күчүмө
күбө болосуңар. Алар силерди сотко алып
барганда мен силердин оозуңарга сөз салам.
Балдарга каршы ата-энеси жана ата-энесине
каршы балдары каршы күбөлүк кылышат.
Силер мени билгендигиңер үчүн, жек
көрүнөсүңөр. Көптөгөн жалган
пайгамбарлар чыгат жана менин
атымдан сүйлөшөт. Ыйык Рух
силер менен болот.

Устат, дүйнөнүн
акырында сен
келгенде кандай
белгилер болот?



Устат, дүйнөнүн акырында сен келгенде кандай белгилер болот?


Эгер бирөөлөр менин келишимин убакытын айтса, мен келе турган жерди айтса аларга ишенбегиле, анткени менин келишим чагылгандын ылдамдыгындай болот. Күнөөкөрлөрдүн үстүнө түшүүчү сотко кабылбаш үчүн мага ишенимдүү бол. Ошондуктан, сак болгула, себеби менин келишими эч ким билбейт.



Менин кайтып келишим Нухтун убагындай болот. Адамдар кумарданышып жаткан мезгилде келген топон суусундай болот. Мен ууру сымал түн ортосунда кирип келем.


Талаада эки эркек иштеп жатканда. Анын бири мага көтөрүлүп барат, ал эми экинчиси тозокко барат.

Тамак бышырып жаткан эки аялдын, бири мага барат экинчиси калат. Ошондуктан сак болгула, анткени мен силер күтпөгөн күнү келем.



Устат, бир
адам жолугушуу
үчүн шаарга барышым
керек. Мен кечирээк
кайтып келем.

Бар Жүйүт,
бара гой жана эмне
кылышың керек
болсо ошону кыл.




Эгер силер
мага жетиштүү акча
төлөсөнөр, мен Ыйсаны
силердин колуңарга
түшүрүп берем.


Бирок сен Жүйүт,
анын шакирттеринин
бири эмессиңби?

Ооба, мен ал менен үч
жылдан бери жүрө берип
чарчадым. Ал келесоо адамдай
сүйлөйт, ал эми акчаны мен
колдонмокмун.

Келе жаткан убак
даңкка ээ болот.
Буудайдын үрөөнү
жерге түшүп өлбөсө,
ал көбөйбөйт, бирок ал
өлсө, ал көп болуп
тушүм берет.



Матай 26:14-16: Марк 13:5-13: Лука 17:26-37: Жакан 12:23-24: 2-Петир 3:10



Азыр болсо, менин жаным
тынчсыздана баштады. Мен эмне: «Атаке,
мени сакта», - дейинби? Жок, Мен бул
дүйнөгө ушул убак үчүн келгенмин.



Ата, өзүндүн
атыңды даңкта.



**Мен өзүмдүн
атымды даңктадым, бул
жолу да ошентемин.**

**Кудай ага
сүйлөдү!**

**Анын үнү күндүн
күркүрөгөнүндөй
бийик экен.**

**Периште
ага сүйлөдү!**

Бул үн мен үчүн эмес,
силер үчүн угулду. Эми бул
дүйнөнүн төрөсү Шайтандын жеңиле
турган убагы келди. Эгер мен айкаш
жыгачтан асманга көтөрүлсөм,
мен адамдардын баарын өзүмө
алып кете алам.

Машайак
пайгамбарлардын
айтканына караганда
тубөлүк жашашы керек
эле, а сен болсо мен
өлүшүм керек дейсиң,
анда Машайак ким?






Силер жарык менен дагы бир аз убакыт эле жүрө аласыңар. Силер Кудайдын балдары болуп, калганыңарга, жарыктын алдында турганыңарда ишенгиле.

Мага абдан келесоодой угулуп жатат.



Эгер ким менин сөзүмдү укпаса,
анда ал Кудайды укпаган болот.
Мен дүйнөнүн жарыгымын. Эгер ким
мага ишенсе ал караңгылыкта калбай,
түгөнбөгөн өмүргө ээ болот.

Жакан 12:27-36



<https://goodandevilbook.com/>